

2025-ЖЫЛДЫН 30- НОЯБРЫНА (кошуп) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 30 -ноябрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)	2024 ж. 30 ноябрына (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2024 ж. 31 декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 179 576	1 607 584	1 850 656
Банктардагы каражаттар	823 704	922 102	1 033 019
Кардарларга берилген насыялар	9 948 093	8 230 968	8 219 118
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(343 187)	(172 513)	(259 536)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	9 604 906	8 058 455	7 959 582
Баалуу кагаздарга инвестициялар	726 429	999 667	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	27 368	26 040	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 541 870	1 404 324	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	89 785	54 402	51 998
Сатууга багытталган активдер	5 526	7 432	4 501
Башка активдер	402 905	263 486	508 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	15 402 069	13 343 492	12 896 588
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	11 057 042	9 861 893	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	130 178	146 969	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	740 023	638 158	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	77 042	88 157	75 612
Ижара милдеттенмелери	93 368	59 489	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	27 319	25 937	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	37 562	30 298	19 971
Башка милдеттенмелер	1 030 895	377 004	502 521
	13 193 429	11 227 905	10 846 711
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (Жабышкан чыгаша)	88 226	529 889	464 179
	2 208 640	2 115 587	2 049 877
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БААРДЫГЫ БОЛУП	15 402 069	13 343 492	12 896 588

Башкармалыктын Төрагасы

Омуралиев Т.Э.

Башкы бухгалтердин орун басары

Шамкеева Г.А.



"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 30 НОЯБРЫНА (кошун) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 11 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ
Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардан түшкөн кирешелер/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААНЫ

Башкармалыктын Төрага

Башкы бухгалтердин орун басары



2025-жылдын 30- ноябрына жыйынтыкталуучу 11 айга (ЭФОС (IFRS)ко сыйыш)	2024-жылдын 30- ноябрына жыйынтыкталуучу 11 айга (Улуттук банктын маалымат боюнча)
1 802 023 (838 886)	1 518 195 (788 766)
963 137	729 429
(84 634)	(53 750)
878 503	675 679
458 895	355 892
(376 777)	(118 939)
98	-
657 527	609 982
11 350	1 096
22 357	57 108
773 450	905 139
(1 462 044)	(1 323 446)
189 909	257 372
(31 147)	(32 724)
158 763	224 648
-	-
-	-
-	-
158 763	224 648

Омуралиев Т.Э.

Шамкеева Г.А.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,8%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	1,7%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	13,8%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	13,8%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	10,7%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	63,9%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,2%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрага

Омуралиев Т.Э.

Башкы бухгалтердин орун басары

Шамкеева Г.А.

